



**БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ
ЛЕНИН РАЙОНДУК
КЫТАЙ ТИЛИН ОКУТУУЧУ
№95 МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ**
Бишкек ш. Жал-29 к/р 45-үй
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

**ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №95
С ИЗУЧЕНИЕМ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА БИШКЕК**
г.Бишкек м/н Жал-29 д.№45
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

**Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь**



**Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь**

Окутуу процессинде пайда болгон окуучулар ортосундагы пикир келишпестиктен же социалдык, диний, улуттук, жана башка басынтууларга дуушар болгондорунан келип чыккан маселелердин чордонунда жаралган чыр чатак, арызданууларды кароонун жобосу.

1. Окуучулар ортосундагы пайда болгон маселенин каралышы.

Окуучулар ортосундагы пикир келишпестиктер, окуучулардын ортосунда кандайдыр бир басынтуунун негизинде пайда болгон маселелер боюнча арыздануулар окуучулардын класс жетекчилери, мектеп-гимназиянын тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары жана социалдык педагогдун катышуусунда каралат, эки тараптын арыздануусу боюнча маселени ортого коюп чечишет. Жаралган маселенин жагдайына жараша мектеп уставынын жана эки тараптуу келишимдин негизинде иш алып барылат. Маселенин жагдайына жараша инстанциялык эреже боюнча арыздар кабыл алынат жана каралат. Эгер кооптуу маселе жаралып мыйзам бузуу такталса мыйзамдын негизинде иш алып барылат.

2. Окутуу процессинде мугалим менен окуучунун ортосунда пайда болгон чыр-чатак арыздануулардын каралышы.

- 2.1. Эгер чыр-чатак маселе мугалим менен окуучунун ортосунда жаралса класс жетекчинин сүйлөшүүсү, андан кийин социалдык педагогдун кийлигишүүсүндө каралат. Эгерде маселе чечилбесе мектеп-гимназиянын тарбиялык иштер боюнча орун басарынын кароосуна жиберилет. Маселе ырааттуулук менен, мектеп-гимназиянын уставына ылайык, психологиялык, моралдык жактан адам укуктарын сактоо менен чечилет.
- 2.2. Маселени чечүү биринчи инстанциядан мүмкүн болбой калганда, мектеп-гимназиянын директорунун арыздарды жана даттанууларды мектеп уставынын жана эки тараптуу келишимдин негизинде кароосунда үргүзүлөт.

3. Окутуу процессинде жана тарбиялоодо мугалимдер менен ата-энелердин ортосунда жаралган маселелердин каралышы.

3.1. Чыр-чатак маселеси мугалимдин кызматтык милдеттенмелерин бузгандыгына байланышса же мугалим ата-энелердин моралдык жана психологиялык басынтуусуна дуушар болсо, далилсиз күнөөлөнсө, этикалык талаптарды бузса маселени мектептин административдик кеңешмеси карайт. Даттануулар жана арыздануулар мектеп уставынын негизинен чыкпастан, мыйзам жолунда, маселени курчутпоо аракетинде консенсуска чакыруу менен каралат.

3.2. Маселенин чечилишин жагдайына, татаалдыгына жараша кийинки инстанциялар карайт: мектеп-гимназиянын этика комиссиясы, ата-энелер комитети.

4. Мектеп-гимназиясында эмгектенген кызматкерлер ортосундагы чыр-чатак даттануулардын каралышы.

4.1. Кызматкерлердин даттануусу окуу процессине гана тиешелүү болгон болсо мектеп-гимназиянын администрация мүчөлөрүнүн кийлигишүүсүндө каралат.

4.2. Маселе кызматкердин психологиялык, моралдык бири-бири басынтуу ирээтинде болгон болсо мектеп-гимназиясынын этика комиссиясы карайт. Мектеп жетекчилиги билим берүү мыйзамынын негизинде, жагдайына жараша маселени ырааттуулук менен чечет, кызматтык милдеттенмелердин так аткарылышын карайт.